



Мектеп директору: Акылтаева А.Н.
“Бекитеми”
15.09.2021-ж

МЕКТЕПТИН ИЧКИ ТАРТИП ЭРЕЖЕЛЕРИ

Жалпы жоболор

1. Уюмдагы ичкى эмгек тартиби иш берүүчүү уюмдун кызматкерлеринин окуулуктуктуу органы менен макулдашылгандан кийин бесконтрген ичкى эмгек тартибинин эрежелери менен аныкталат.

Уюмдун ичкى эмгек тартибинин эрежелери - кызматкерлердин жумушка кабыл алуунуж жана жумуштан болоттуунун, эмгек келиншиминин тараптарынын негизги укуктарын, милицеттерин жана жоопкерчиликтерин, уюмдун иштөө режимиин, эс алуу убактысын, кызматкерлерге карата колдонулупчуу сыйлоо жана жазалоо чараларын жана уюмда эмгек мамлекетлерин жөнгө салуунуш башка маселелерин ушул Кодекске жана башка мыйзамдарга ылайык жөнгө салуучу уюмдун чөнөмдик локалдуу актысы.

Кызматкерлердин айрым категорияшары үчүн Кыргыз Республикасынын Окмоту бесконтрген тартии жонунудо уставдар жана жоболор колдонуладиг.

2. Эмгек келиншиминин түшүнүү

Эмгек келиншими - кызматкер менен иш берүүчүнүн ортосундагы макулдаштуу, ал бөөнчча иш берүүчүү шартталган эмгектүүк иш-милицеттер бөөнчча кызматкерге иш берүүгө, ушул Кодексте, эмгектүүк укук чөнөмдерин камтыган мыйзамдарда, башка чөнөмдик укуктук актыларда, жамааттык келиншимдерде, макулдашшууларда, локалдуу чөнөмдик актыларда каралган эмгек шарттарын камсыз кылууга жана кызматкерге эмгек акынын өз учурунда жана толук олчомунда телефону камсыз кылууга ал эмки кызматкер белгилүү бир көситтү (адистик) квалификация же ичкى эмгек тартибине баштапкынан кызмат бөөнчча жумушту жеке апкарууга милицеттешет.

3. Эмгек келиншиминин мазмуну

Эмгек келиншиминин мазмуну ушул Кодексте каралган таалаштарды сактоо менен тараштардын макулдашшуусу аркылуу аныкталат.

Эмгек келиншими милицеттүү түрдө томонкүдөй маалыматтарды камтууга тийиш:

1) эмгек келиншимин түзүү датасы жана орду;

2) таралттардын ресвигизиттери:

- иш берүүчүнүн-юридикалык жактын толук атальышы, анын жайгашкан орду, уюмдаштыруу документтерин мамлекеттик каттоонун номери жана датасы;

- иш берүүчүнүн (анын окулунун) фамилиясы, аты-жөнү, агасынын аты (эгерде ким экендигин ыраастоочу документинде көрсөтүлсө), жана иштеген кызматы, ал эмки иш берүүчү жеке жак болсо, анын туруктуу жашаган жеринин дареги, атальышы, номери, ким экендигин ыраастоочу документти берген датасы;

- кызматкердин фамилиясы, аты-жөнү (эгерде ким экендигин ыраастоочу документинде көрсөтүлсө), социалдык коргоо күбөлүгүнүн идентификациялык номери;

3) иши аткарыла турган жумуш орду;

4) уюмдун штагтык ыраагтамасына же айкын эмгектүүк иш-милицеттерге ылайык квалификациясын корсогтуу менен кызматтынын, адисигинин, кесибинин атальышы;

5) иштин башталыш датасы;

6) эмгек келиншиминин колдонулуш мөөнөтү;

7) иш режими;

8) кызматкердин жана иш берүүчүнүн укуктары жана милицеттери;

9) эмгек акы төлөө шарттары (анын ичинде тарифтик ставканын же кызматкердин кызматтык айлык акысынын олчому, колпумча төлеөлөр, үстөктөр жана сыйлык

толомдору, иштин оор, коркунучтуу жана зыяндуу шарты үчүн компенсацияларды тооолор);

10) эмгек шарттарынын туура мунездөмөлору, оор, зыяндуу же коркунучтуу шарттардашы иш үчүн кызматкерге берилүүчү компенсациялар жана женилдиктер;

11) тараалтардын койгон колдору.

Эмгек келишиимиnde синоо мөөнөтүн белгилөө жөнүндө, машискеттик, кызматтык, коммерциялык жана башка мыйзам менен коргуулуш сырларды ачыкка чыгарбоо тууралу, кызматкер окугандан кийин келишиимиде белгиленген мөөнөттөн кем эмес иштеп берүү миңдети жөнүндө же эгерде окуу иш берүүчүнүн каражаттарынын эсебинен жургүзүлөө жана белгиленген мөөнөт бутконгө чейин кызматкердин демилгеси боюнча эмгек келишиими тоクトулса, чыгымдардын орду толтуруп берүү тууралу шарттар, ошондой эле ушул Кодекске, мыйзамдарга, башка чөнөмдөк укуктук актыларга, жамааттык келишиимидерге жана макулдашууларга салыштырмалуу кызматкердин абалын шаарлаптоочу башка шарттар каралышы мүмкүн.

Эмгек келишиимиин шарттары тараалтардын макулдашуусу боюнча гана жана жазуу жүзүндө озгорулушу мүмкүн.

Мөөнөттүү эмгек келишиимиин түзгөн учурда, анда анын колдонулуш мөөнөтү жана мөөнөттүү эмгек келишиимиин түзүү үчүн иегиз болгон кырдаал (себе) көрсөтүлөт.

Тараалтардын макулдашуусу боюнча уюмдун жетекчиши, анын орун басары жана башкы бухгалтери менен эмгек келишиимиин түзүүдө, ушул Кодексте каралгандар менен кайтар эмгек келишиимиин бузуунун кошумча иегиздери белгилениши мүмкүн.

4. Эмгек келишиимиин мөөнөтү

Эмгек келишиимиин мөөнөтүнүүдөй түзүүлөт:

1) аныкталбаган мөөнөткө;

2) эгерде ушул Кодексте жана башка мыйзамдарда башка мөөнөт белгиленбесе, 5 жылдан ашыкаган аныкталған мөөнөткө (мөөнөттүү эмгек келишиими).

Мөөнөттүү эмгек келишиимиин ушул мыйзамдарда каралган учурларда, ошондой эле эмгек келишиими алдынчагы иштердин мүнөзүн жана шарттарын эске алуу менен аныкталбаган мөөнөткө белгилениши мүмкүн болбогондо түзүүлөт, анын ичинде:

- уюштуруу-укуктук формаларына жана мөнчигинин түрүнү карабастан уюмдардын жетекчилиери, жетекчилердин орун басарлары жана башкы бухгалтерлер менен;

- мыйзамдарга ылайык иш орду сакталса турган кызматкер убактылуу жок болгондо аны атмаштыруу үчүн;

- убактылуу (2 айга чейин), ошондой эле иштин табигый шарттары убактылтын (сезондун) белгилүү бир мезгилиниң аралыгында гана жургүзүлө турган сезондук иштерди аткаруу убагына;

- бөөдө кырсыктарды, аварияларды, кыйроолорду болтурбоо жана алардын көсөнгөтерини четтегүү жана башка озгөчө жагдайлар боюнча шашылыши иштердин жургүзүү үчүн;

- уюмдүү демейдеги иш-аракетинин алкагына кириччүү иштерди (реконструкциялоо, монтаждоо жана берүү-жөнгө салуу иштери, аудит), ошондой эле ондурулушту же көрсөтүлүүчү кызматтардын колөмүн алдынала убактылуу көңейтүүгө (бир жылга чейин) байланышкан иштерди жургүзүү үчүн;

- уюмдарга - чакан жана орто ишкердик субъекттерине жумушка киргеш кызматкерлердин саны 15ке чейинки адамдар менен уюм ачылган күндөн тарыш бир жылдын ичинде, ошондой эле иш берүүчү - жеке жактарга карата;

- чөт олкөгө шашке жиберилген адамдар менен;

- убактылын алдынала аныкталған мезгилини же алдынала аныкталған иштерди аткаруу үчүн түзүлгөн уюмга шашке орионшон адамдар менен;

- ишті аткаруу (бүткөрүү) айкын дата менен аныкталышы мүмкүн болбогон учурларда алдынала аныкталған ишті аткаруу үчүн альянган адамдар менен;
- кызметкердин стажысына жана көсиптік окуусуна түздөн-түз байланыштуу иштер үчүн;
- окутуунун күндүзгү формасы бөюнча окуган адамдар менен;
- айкалыштырып иштөө бөюнча ошол уюмда иштеген адамдар менен;
- мамлекеттик бийлик органынын же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын мыйзамда же башка чөнөмдөк укуктук актыда белгилендеш тартиште өткөргөн конкурсунун жеткізгөлөрдө бөюнча белгилүү бир мөөнөтке иштөөнү караган эмгек келишиндерин түзүшкөн ишмий, педагогикалык жана башка кызметкерлер менен;
- шайлануучу органдын курамына же акы төлеңүүчү шайлануучу кызмат орунуда белгилүү бир мөөнөтке шайланыпшаш, ошондой эле мамлекеттик бийлик органдарындағы жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарындағы, ошондой эле саясий шариялдардағы жана башка коомдук бирикмелердеги кызмат адамдарынын же шайлануучу органдардын мүчөлөрүнүн иши-аракеттерин түздөн-түз камсыз кылууга байланыштуу ишке кирген учурларда;
- курагы бөюнча пенсионерлер, ошондой эле медициналык корутундуга ылайык дән соолтуунун абалы бөюнча езгөчө тартиште убактышуу мунөздөтүү ишке уруксат берилген адамдар менен;
- коомдук иштерди жургүзүү үчүн.

Эгерде эмгек келишининде анын колдонулуш мөөнөтү жазуу жузүндө белгиленбес, келишин аныкталбаган мөөнөтке түзүлдү деп эсептелет. Эгерде таралтардын бири да мөөнөттүү эмгек келишинин мөөнөтү бүтүшүнө байланыштуу аны бузууну талап кылбаса, ал эми кызметкер эмгек келишинин мөөнөтү бүткөндөн кийин дә иштеп жаса, эмгек келишини аныкталбаган мөөнөтке түзүлдү деп эсептелет.

Аныкталбаган мөөнөтке түзүлгөн эмгек келишин кызметкердин макулдугусуз белгилүү бир мөөнөтке кайра түзүлүшү мүмкүн эмес.

Ушул Кодексте каралган укуктарды жана көшпөндөрдө кызметкерге берүүдөн баш тартиу мақсатында мөөнөттүү эмгек келишиндерин негизсиз түзүүгө тыюу салынат.

64-статья. Эмгек келишини түзүүдо көрсөтүлүүчү документтер

Эмгек келишинин түзүүдо ишке орношуучу адам иши берүүчүгө томонкулорду көрсөтөт: паспорт же инсандыгын ырастоочу башка документ; эмгек кинтепчеси; социалдык коргоо күбелүгү, аскердик эсепке алуу документтери (аскерке мильтеттүүлөр жана аскердик кызметка чакырылууга тийинш болгон адамдар), ал эми атайын билімдерди (даярдыктарды) талап кылган ишке кызметкер билимі жөнүндө (адистиги, квалификациясы) документти; 18 жашка чөйинки курактагы адамдарды тарбиялоо, окутуу жана тейтөө менен байланышкан иштерде иштөөсү үчүн соттуулутун жоктугу тууралуу маалыматты көрсөтөт.

Биринчи жолу ишке орношуп жаткан адамдарга иши берүүчү тархабышын эмгек кинтепчеси жана социалдык коргоо күбелүгү толгурулат.

Айрым учурларда аткарылуучу иштим озгөчөлүктөрүн эске алуу метен ушул Кодексте, башка мыйзамдарда ишке кириүүде көрсөтүлүүчү коншумча документтер каралышы мүмкүн.

Ишке кириүүде ушул Кодексте жана башка мыйзамдарда каралғандан сырткарын документтерди кызметкерлерден талаш кылууга тыюу салынат.

Кызметкердин саясий шарияларга, кыймыздарга же диний уюмдарга таандык жекендиги жөнүндө, ошондой элс кызметкердин жеке турмушу тууралуу маалыматтарды жыйниоого тыюу салынат.

5. Эмгек китечеси

Белгиленген улгүдөгү эмгек китечеси кызматкердин эмгектик ишмөрдиги жана иши стажысы жөнүндөгү негизги документ болуп саналат. Эмгек китечелеринин формасы, жазып толтуруу жана сактоо тартиби, ошондой эле эмгек китечелеринин бланкаларын давардоо жана иши берүүчүлөрдү аны менен камсыз кылуу тартиби Кыргыз Республикасынын Окмоту тарабынан белгиленет.

Эгерде ушул уюмдагы иши кызматкер үчүн негизги иши болуп саналса, иши берүүчү уюмда 5 күндөн ашык иштеген бардык кызматкерлерге, эмгек китечелеринин жазып толтурууга мицдеттүү.

Эмгек китечесине ишке кабыл алуу, башка туруктуу ишке которуу жана кызматкерди иштеп бошоттуу, ошондой эле эмгек келишинин токтотууну негиздери жөнүндө маалыматтар киргизилет.

Эмгек китечесине эмгек келишинин токтотуунун себептери жөнүндө жазуулар ушул Кодекстин же башка мыйзамдын базандоолоруна ылайык жана тиешелүү статьяга, шункыра шийтеме жасоо менен жүргүзүлөт.

Эмгек келишинин токтоткоодо эмгек китечеси кызматкер иштен бошогон күнү (ишгин акыркы күнү) берилет. Эгерде эмгек китечеси иши берүүчүгө тиешесиз себептер болонча (kyзматкер жок болсо, болбосо ал эмгек китечесин алуудан баш тартса) иштин акыркы күнү берилбесе, иши берүүчү кызматкерге эмгек китечесине келишинин зарылдыгы, болбосо аны почта аркылуу жиберүүгө мақулдугун берүү жөнүндө почта кабарламасын жиберет. Иши берүүчү кабарлама жиберилген күндөн тартып эмгек китечесин кечинтирип берүү жоопкерчилигинен болотулат.

Кызматкерди бошотууда кызмат берүүчүнүн күнөосу болонча эмгек китечеси оз убагында берилбөгендиги үчүн кызмат берүүчү эмгек китечесин бербей кармаган ар бир күн үчүн кызматкерге ар күндүк орточо эмгек акысып төлөп берет.

6. Жумуштай чөттөтүү

Иши берүүчү тиешелүү күнгө (смена) кызматкерди иштен чөттөтүүгө (жумушка киргизбоого) томонкудой учурларда мицдеттүү:

- 1) мыйзамдарда жана башка чөнөмдик укуктук актыларда караңган учурларда ыйыгарым укуктук мамилекеттик органлардын жана кызмат адамдарынын талабы болонча;
- 2) ишке алкогодук, бандылук же уулдуу заттарга мас болуу абалында келгендес;
- 3) эмгектин коргоо жана техникикалук коопсуздук эрежелери болонча экзамен тапшырбаганда;
- 4) иши берүүчү тарабынан берилген талап кылышында жекече коргонуу каражатын колдонбогондо;
- 5) медициналук текшерүүден оттөгөн, эгерде ал ушул Кодекске жана башка чөнөмдик укуктук актыларга ылайык мицдеттүү болуп саналса;
- 6) тийиштүү тартил бузуу аныкталгандан тартып эмгек келишининде белгиленген тартиште кызматкер аны оңдооштугуту тууралу маселе чечилгеше чейин ушул Кодекстин **83-статьясынын** 9 жана 10-шүнкүларында караңган учурларда;
- 7) иштеген жеринде ууру кысыни кармалганды согтун окуму, болбосо комитетиңиң кызматкерди ишке киргизбейт.
- 8) Кыргыз Республикасынын чөнөмдик укуктук актыларда белгиленген башка учурларда.

Иши берүүчү иштен чөттөтүүгө истиг болуп саналган жагдайлар оңолгонго чейинки бардык мезгилге кызматкерди ишке киргизбейт.

Кызматкерди иштеп чөттөткөн мезгилде мыйзамдарда караңгандан башка учурларда эмгек акы толонбойт. Ушул статьянын 6-шүнкүндө көрсөтүлгөн негиздер болонча

кызматкер туш болгон жагдайдан акталгандыгы аныкталса, иш берүүчүү иштөнчтөстүүнүн бардык мөнөттөн үчүн эмгек акысын толоп берүүгө мицдеттүү.

7. Кызматкердин десилгеси боюнча (өз каалоосу боюнча) эмгек келишинин бузуу

Кызматкер аныкталбаган мөнөткө түзүлгөн эмгек келишинин же мөнөттүү эмгек келишинин бузууга ал тууралу иш берүүчүгө 2 жума эртө (14 календардык күн) жазуу жүзүндө арыз берүү менен бузууга укуту бар. Эскертуу мөнөтү бүткөндө кызматкер иштөнч токтотуга укуктуу, ал эми иш берүүчү анын эмгек көтөрчесин берүүгө жана ага эсептөлгөн сүмманны төлөөгө мицдеттүү.

Тарааптардын макулдашуусу боюнча эмгек келишинин эскертуу мөнөтү бүткөнгө чейин да бузулушу мүмкүн.

Эскертуу мөнөтүүн аралыгында кызматкер өз арызын кайра чакыртып ашууга укуктуу, эгерде анын жумуш ордуна башка кызматкер жазуу формасында чакырылбаса, ушул Кодекске жана башка мыйзамдарга ылайык эмгек келишинин түзүүгө баш таргууга мүмкүн болбогондо.

Кызматкердин десилгеси боюнча иштөнч боюнду жонундо арызы ал иштөнчтөн ашууга мүмкүн эместили менен шартталган учурларда (билим берүү укумунуң кабыл алынган, шенсияга чыккан же башка жүйелүү себептер), ошондой эле иш берүүчү эмгектөк укук ченемдерин камтыйган мыйзамдарды жана башка ченемдик укуктук актыларды, жамааттык келишиниди, макулдашууну же эмгек келишинин бузган учурларда иш берүүчү кызматкердин арызында көрсөтүлгөн мөнөттө эмгек келишинин бузууга мицдеттүү. Эмгек мыйзамдарын, жамааттык келишиниди, макулдашууну же эмгек келишинин бузуу фактысы эмгек мыйзамдарын сактоого мамлекеттик көзөмөл органы, кесиптик бирлик органы же сог тарабынан белгиленет.

Кызматкердин талабы боюнча мөнөттүү келишиниди бузудан иш берүүчү баш тариканда талаш-таргышты чечүү үчүн кызматкер согко кайрылууга укуту бар.

Ушул статьянын тергүнчү белгүүндө көрсөтүлгөн жүйөнүү себептерсиз мөнөттүү эмгек келишинин бузудан иш берүүчү эмгек келишининде карашан олчомдо, бирок орточо айылук эмгек акынын олчомуунен ашигланаң олчомдо кызматкерден компенсациялоону ташал кылууга укуктуу.

8. Иш берүүчүнүн десилгеси боюнча эмгек келишинин бузуу

Аныкталбаган мөнөткө түзүлгөн эмгек келишини, ошондой эле мөнөттүү эмгек келишинин анын колдонулуш мөнөтү бүткөнгө чейин иш берүүчү тарабынан төмөнкүдөй учурларда бузулушу мүмкүн:

- 1) уюм (юридикалык жак) жөнгөн, иш берүүчү (жеке жак) иштөнч токтоткондо;
- 2) кызматкерлердин санынын же шигаттынын кыскарьшы, анын иччинде укумду озгөртүп кайра түзүүгө байланыштуу;
- 3) кызматкер төмөнкүлөрден улам ээлеген кызматына же аткарғаш иштине дали көлбөстөн:
 - а) медициналык корутупнуга ылайык деп соолутунун абальши байланыштуу;
 - б) аттестациянын натыйжаларында тастькталган квалификациясынын жетишсиздиги, эмгек ченемдерин аткарбагандыгы тууралу маалымкат, браук чыгаруу жана башка маалыматтар жонундогу актыларга ылайык;
- 4) уюмдун мүлкүк эсси аймашканда (уюмдун жекекчисине, анын орун басарларына жана башкы бухгалтерине карата);
- 5) эгерде кызматкердин тартиппик жазасы бар болсо, ал бир нече иртэ жүйөлүү себептерсиз эмгек мицдеттенимдерин аткарбаса;
- 6) кызматкер эмгек мицдеттерин төмөнкүдөй бир жолу одонко бузса:
 - а) ишке келбесе (жүйөлүү себептерсиз жумуш күнүнүн аралыгында З сааттан ашпун калары менен иштөнчтөн жок болсо);

б) иштеге алкоголдук, банди же ууландыруучу уултуу заттарга мас абалында келс. Мыйнадай абал медициналык коругунду, куболордун корсотмосу же кызматкерлердин окулчулуктуу органы менен бирдиктө иш берүүчү тарабынан түзүлгөн акты менен таспыйталат;

в) иши ордуунда уюмдун атайлап туруп уурласа же булундурсо;

г) жараңкыт алганы жана аварияны кошкондо, оор кесептегерге алтын келген эмгектин коргоо талаптарынын кызматкер бузса;

д) эмгек мийдэгтеринин аткарууга байланыштуу кызматкерге белгилүү болгон мамлекеттик, кызматтык, коммерциялык же мыйзам менен коргулуучу башка сырларды ачыкка чыгарып жиберүүсү, эгерде аны сактоо жөнүндө шарт эмгектин келишинимде каралса.

Кызматкерлердин айрым категорияларына карата мыйзамдарда жаша уставдарда, тартиш жөнүндө жоболордо эмгек мийдэгтеринин бир жолку бузулардын башка түрлөрү да карашынын мумкүн;

7) акча же товардык баалуулуктарды түздөн-түз тейлекен кызматкер күнөолүү иш-аракеттерди жасаса, эгерде бул иш-аракет ага иш берүүчү тарабынан ишенимди жоготуу үчүн ишлиз болсо;

8) тарбиялоо иш-мийдэгинин аткаралган кызматкер бул ишти улантууга туура келбетен моралта жат иштерди жасаса;

9) уюмдун (фишил, окулчулук) жетекчили, анын орун басарлары жана башкы бухгалтери уюмдун мулкунун сакталышын бузууга, укуктан тышкary колдонууга же башка зияндарга алтын келүүчү негизсиз чечим кабыл алса;

10) эмгек келишинимин түзүүде кызматкер иш берүүчүгө жасалма документтерди же атаялап жалтган маалыматтарды берсе, эгерде бул документтер же маалыматтар эмгек келишинимин түзүүден баштартуу үчүн негиз болуп саналса;

11) уюмдун (фишилдүү, окулчулуктуун) жетекчили, анын орун басарлары озулорунун эмгек мийдэгтеринин бир жолу одону бузса;

12) ушул Кодексте жана башка мыйзамдарда белгиленген башка учурларда.

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жана башка муниципалдык чөнөмдөрдүк укулгук актыларда каралган тартиште мамлекеттик кызматты, муниципалдык кызматты сөнгөн адам ишеним жоготкандугуна байланыштуу томонку учурларда бошотулуга жетат:

- түздөн-түз акчалай же товардык баалуулуктарды тейлекен кызматкер күнөолүү аракеттерди жасаганда;

- кызыкчылыктардын сагыныштуусунун бир тарабы болуп эсептеген адам тарабынан аны алдын алуу жана (же) жонго салтуу болонча чаралар корулбогондо;

- адам тарабынан озунун кирешелери жөнүндө, мүлкү жана мүлкүк муноздотуу мийдэгтөнмелери тууралуу, ошондой эле озунун жубайтынын жана жашы жете элек бааларынын кирешелери жөнүндө, мүлкү жана мүлкүк муноздотуу мийдэгтөнмелери тууралуу маалымат берилбесе же болбосо атайдын жалгаш же толук эмес маалыматтарды берсе;

- мыйзамда белгиленген учурларды кошкогоондо, адам коммерциялык уюмдун башкаруу организаторынин иштине акы алунун негизинде катышса;

- адам тарабынан ишкөрдик иш жүзөгө ашырынса;

- эгерде Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган, мыйзамда белгиленген тартиште күчтүн киргөн эле аралык келишиндерде же Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын- да башкача каралбаса, Кыргыз Республикасынын аймагында аракеттенген саясий партиялардын, башкаруу организаторынын жана чет мамлекеттик коммерциялык эмес окулчук эмес органдардын камкорчулук же байкоо көнештеринин, башка коммерциялык эмес окулчук эмес уюмдардын, алардын түзүмдүк болумдорунун курамына кирсө.

Мамлекеттик же муниципалдык кызматты сөлгөн адамга кызыкчылыктардын көльбөйлийнин алтын келген же алтын келе турган жеке кызыгуу ага баштап ийген адамда тайда

болгондугу белгилүү болул калса, таламдардын калыптыштуусун алдын алуу жана (жөнгө салуу болонча чараларды корбогон учурда ишеним жоготкондугуна байланыштуу бошотуулуга (кызматтан бошотуулуга) тийиниши.

9. Иш берүүчүүш демшигеси болонча эмгек келишинин бузууну тартиби

Уюмдун кызматкерлеринин саны жөн шаты кыскаргандын иштес калтыруунун артлыкчылыктуу укугу иш индүрүмдүүлүгү жана квалификациясы кыйла жогору болгон жана жамааттык келишининде, макулдашшууда же эмгек келишининде белгиленген критерийлерге жооп берген кызматкерлерге берилет.

Ушул Кодекстин **79-статьясынын** 8-пунктунда жана 83-статьясынын 2-3-шүнкүттарында каралган негиздерде кызматкер менен эмгек келишинин бузулганды кызматкер башка кызмат ордуна которулушу мүмкүн.

Ушул Кодекстин **83-статьясынын** 1, 2-шүнкүттары болонча эмгек келишинин бузууда иш берүүчүү ишшен бошотууга чейин кеминде 1 ай мурда кызматкерге кол койдуруу менен жазуу жүзүндө эскергүүгө мицдегиттүү.

Эскертуу мөөнөтүүнүн мэргилинде кызматкер озунун эмгек мицдегиттерин аткарат, ичкىи эмгек тартибинин эрежелерине баш ийсөт, ага башка кызматкерлер менен бирдей элс эмгек шарты жана эмгек акысы кепилденет, ошондой элс орточо эмгек акысын сактоо менен жумуш издөө учун жумасына бир баш күн берилет.

Кызматкерди ээлгөн кызматына же дөн соолугуна карата аткарган ишине же ошон иштештүүлүтүүга тоскоолдуу кылуучу жетишсиз квалификациясына байланыштуу иштен болтуулуда иш берүүчүү кызматкерди кеминде 2 жума мурда эскергүүгө мицдегиттүү.

Уюмдун кызматкерлеринин санынын же штаттарынын кыскарышына, болбосо уюмдун жоюлушуна байланыштуу кызматкерди иштен бошотууда тараалтардын макулдашшуусу болонча эмгек келишинин ушул статьянын учунчүү белгиленген мөөнөттө бүткөнгө чейинки калган ар бир күн учун орточо эмгек акышии олчомунун темен эмес олчомдө компенсация төлөө менен эскертуу мөөнөттө бүткөнгө чейин бузулушу мүмкүн.

Ушул Кодекстин 83-статьясынын 1-шүнкүтүнан башка учурнарда (уюмдун жоюлушу, иш берүүчүнүн ишинин токтолулушу) кызматкердин убактыштуу эмгекке жарамсыздык жана оргүүдө болгон мэргилинде кызматкерди иштен бошотууга жол берилбайт..

10. Педагогдордун укуктары менен мицдегиттери

Педагогдор темендөгүлөргө мицдегиттүү:

- педагогдук этиканын чөнөмдерин сактоого;
- окуучупардын мамлекеттик билим берүү стандарттарынын таланттарынан төмөн болбогон деңгээлде билим берүү программаларын өздөштүрүшүн камсыз кылууга;
- окуп жапкандардын өз алдынчалуулугун, окууга чыгармачыл мамлите жасоосун очуктурүүгө, жүрүм-турумунда жогорку адеп-ахлаттык чөнөмдерди калыптандырууга;
- өзүнүн кесинтик деңгээлини дайыма еркүндөтүүгө жана квалификациясын кеминде 5 жылда бир жолу жогорулаттуга;
- окуп жапкандарга карата күч жана моралдык зомбуулук корсогтуу усуударын көлдөнбоого.

11. Мугалимдин кесинтик ишниндеги укуктары

Мүйзәмдә аныкташган зарым билими жана тийинштүү педагогикалык квалификациясы бар адамдар улутуна, жынысына, тилине, социалдык тегине жана түркстан динине карабастаң, педагогикалык иш жургүзүүгө укуктуу.

Мугалим:

Педагогдор темендөгүлөргө укуктуу:

- Кыргыз Республикасынын билүүм берүүсүнүн мамлекеттик башкаруу борбордук органы аныктаган тартилте мамлекеттин эсебинен белгиленген тартилте беш жылда бир жолудан көмөс изүүнүн кесиптүк дәнгээллини жана квалификациясын жогорулаттууга.
 - мамлекеттик билүүм берүү стандарттарына ышайык келген жана билүүм берүүнү мамлекеттик башкаруунун борбордук органы бекиткөн окуу программаларын, окуутуу формаларын жана усулдарын, окуу китечтерин жана окуу куралдарын эркин ташдаш алууга;
 - жасы автордук программаларды, окуу китечтерин жана окуу куралдарын иштөм чыгууга катышууга;
 - новатордук усулдарды жана ыкмаларды түзүүгө жана шайдаланууга, илиминий-педагогикалык эксперименттүүрүүгө, алдыңызкы педагогикалык таажыйбашы ишке ашырууга жана жайылтууга;
 - педагогикалык иштөм новатордук усулдарды жана ыкмаларды түзүндүгү жана жайылткандыгы учун сыйланууга;
 - Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартилте жекече педагогдук иши жүргүзүүгө;
 - категориины жогорулаттуу максатында мөөнөттүүиц мурда аттестацияланууга;
 - өз абройон жана кесиптүк баркын коргоого;
 - кесиптүк ишин чечүү тиешелүү шарттарды таалап кылууга.
 - жашы жетпегендердин укуктарын жана кызылчылтыктарын коргоого укуктуу.

Мугалим Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинде жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген чөнөмдерге ылайык оз иштин башка иш менен айкалыштырыны иштөө укугунаи шайдалаша алат.

Мугалим мектепти башкарууга катышууга укуктүү.

Мугалимдин кызмат абалынын туруктуулугу ал меккепте билим берүү тутумун уюштуруу толук же жарым-жартыштай өздөрдүүлөн учурда да көнүүлүшкө алынад.

12. Мұғалжардың мәдениеті

Myraatum:

- Окутууну жогорку кесиптик дәнгээлде жүргүзүүгө, окуучулардын окуу программасыны мамлекеттик билим берүү стандарттарынын дәнгээлийн көмүпүсий өздөншүрүүсүн камсыз кылууга;
 - Окуу-тарбия ишин ата-энеге, улууларга, Кыргызстандын маданий-тарыхый байтыйктарына, ашын мамлекеттик түзүлүшүнүн урмат корсогтуү духунда жүргүзүүгө, айланча-чөйрөгөсарымжал мамлекеттин тарбиялоого;
 - Жакшы адамзатка таандык моралдык принциптерге: ак иштүүлүккө, эмгектин сүйүүгө, гуманизмге, патриотизмге, чындыкка, адилеттүүкке жана башкы жакшы касиеттерге урмат корсогтууну бекемдоого;

- озүнүн педагоглук билиммин жана устартыгын тынымсыз еркүндөтүүгө;
- окуучулардын ар намысын жана кадыр-баркын урматтоого;
- окуучулардың өз ара түшүнүшүү, тынчтык, элдердин ортосундагы ынтымак рухунда аң-сезимдүү турмушка даярдоого;
- окуучулардын жекече чыгармачылык жондомун өнүктүрүүгө көмөк көрсөгүүгө мишкелгүү.

13. Окуучулардын миңдеттери

1.. Интеллигтуулдуу потенциалын максималдуу өслүпүүгө.

2. Өз кондумдоруну жана билигчилгин кальыктандыруу, б.а озүн – озүн түшүнүү:

озүн ишмердүүлүккө уюштура билүү;

чечимдерди кабыл ала билүү;

кабыл алган чечимдердин;

алтардын жыйынтыктарынын жоопкерчилигин алуу;

жамаат менен жана жекече иштоону билүү;

өздүк инсандык осуу программынын түзө билүү;

өз билиммин еркүндөтүү программынын ишке ашыруу;

аналитикалык аң-сезимдин кондумдоруно со болуу;

керектүү маалыматты издеө жана колдопо билүү;

үйрөнө билүү;

ойлоно билүү;

кызметташа алуу;

ишти баштоо жана бүтүрүүгө үйрөнүү;

ОКУУЧУ МИЛДЕТҮҮ:

- мектепке сабак балталардан 15-20 минут эрте келгенте;
- мектеп аныктаган мектеп формасында, таза жана тыкан кийимде келүү (дөнө тарбия сабагына спорттук кийим менен келүү);
- кийим чечүүчү жайда сырткы кийимин чечүү, керек болгон убакта бут кийимин алмаштыруу(дөнө тарбия сабагында);
- өзүпүн окуу жерин жана окууга керектүү керек-жарактарын алдыда боло турган сабакка даярдоо;
- мектептөн тышкы жерлердө өзүн татыктуу, маданияттуу алып журүү;

- мектептин ички тартибин жана журуш-турушун сактоо (окуу процессин бузбоо, сабактарга ар дайым даяр болуу, сабактарга кечиклөө, класс жана мектеп турмушуна катышшу);
- ийгиликтуү адаптацияга бүт күчүн жумашоо;
- педагогдор, мектеп персоналдары жана окуучулары менен өз ара сыйлоо жана этият мамилө түзүү (улууларга сый мамилө менен “Сиз” деп аты- жону менен кайрылуу);
- мектептин терриориясында тазалыкты жана тартипти сактоо;
- калтырган сабактарын өз убагында тапшыруу, сессияларды, темаларды тапшыруу, план-конспекттерди көрсөтүү ж.б.;
- мектептеги, класстагы коопсуздук атмосфераны түзүү жана колдоо;
- сабак калтырган учурда өз убагында класс жетекчиге дөгдүрдөн же ата-энеден куболондуруучу кантарды алыш келин корсогуу (алиардын ордун аймаштыруучулардан);
- мектептеги, класстагы өз ордун жана ар-памысын сактоо

ОКУУЧУЛАРГА ТЫЛУУ САЛЫНАТ:

- администрациянын уруксааттысыз сабак учурунда комплекстен кетүүгө;
- өзү каалагандай спорттук, маданияттык жана класстан тышкаркы иш-чараларды таштап кетүүгө;
- терезенин алдына, шкафтарга, имараттык жабдууларга чыгууга;
- тосмолордо жылгаяк тебүүгө жана тосмолорго, терезе алдына отурууга;
- электр жана техникалык шкафтарды ачууга;
- мектеп аяңтасында спорттук, оюн конструкциясын өз орду менен колдонбоо;
- ден соолукка зыян келтирүүчү заттарды, препараттарды, суусундуктарды колдонуу (алкоголь, наркотиктер, токсиндер, амфетаминдер, тамеки ж.б.);
- кандайлыр бир куралдарды алыш келүү жана колдонуу (пистолет, бышак, мыштык, кастег ж.б.);
- окуучуларды акча жана башка бир баалуу буюмдарды алуу максатында психологиялык жактан корктуу;
- денени зыянга учураттуу максатында окуучуларга физикалык күч колдонуу, мушташ кылуу үчүн ар түрдүү жолдон чыгаруучу формаларды колдонуу;
- сабак учурунда уюлдук телефондорду колдонуу;
- сабактарды себеби жок калтыруу.

ОКУУЧУЛАРДЫН САБАКТАГЫ ЖУРУШ-ТУРУШУ:

- конгуроо кагылаары менен окуучулар өз ордунан келин, сабакка тиешелгүү нерселерди даярдоосу керек;
- көзөк кайтаруучу класстык болмону жана сабакка керектүү жабдыктарды даярдан, мугалимгө сабакка келбegen окуучулар жөнүндө маалымат берүүгө мицдеттүү;
- ар бир окуучу класстагы иш ордунун тазалыгы жана сакталышы учун жооп берет;
- мугалим класска киргендө окуучулар саламдашуу үчүн ордунан туршуу керек;
- шартанын үстүндө ашыкча оч нерсе болбошу керек; китептер жана дисперслер мугалимдин уруксааты менен ачык туршуу керек;

- сабак учурунда окуучулар түз отуруп, ашыкча сүйлөбөй, башка иштер менен алек болбошу керек;
- окуучу сабакта мугалимдин бардык талаптарын аткарышканда миңдеттүү;
- эгерде, окуучу сабак учурунда эшникке чыккысы келсе, педагогдан жооп суралы керек;
- окуучу жооп берууга күндөлүгү менен чыгуусу жана жооп берини жалканды түз түрүн, ачык жана каттуу сүйлөшүү керек.
- эгерде окуучу мугалимден бир нерсе сурагысы келсе, кол көтөрүп, мугалим уруксаат бергенден кийин түрүп, суроо бериши керек;
- окуучулар башкаларга өз кошумчасын, алардын катасын ондоого мугалимдин уруксааты жок эле айтууга ээ;
- конғуроо калыптандан кийин мугалимдин уруксааты менен окуучулар тынч гана класстардан танапискес чыга алышат;
- дене тарбия сабактарына окуучулар спорктук кийим жана бут кийим менен келишет. Мугалимдин уруксааты жок окуучулар спорт залга кире алыштайт. Дене тарбия сабагынан бошотулган окуучулардын да спорт залда сабакка миңдеттүү түрдө катышуусу керек.

ТАНАПИСТЕГИ ЖУРУШ-ТУРУШУ:

- мектеп имаратынын ичинде танапис убагында окуучу өзүн тынч, тартылтуу алыш жүрүүгө миңдеттүү;
- ар бир окуучу, күзөтүү кызматчысынын талабы болонча, өз аты-жөнүн жана классын айтууга миңдеттүү;
- коридор жана тепкичтерде жолдун оц жагында жүрүү шарт;
- коридордо, тепкичтерде мугалим, же башка улуу адамдын алдына чыкпoo, эгерде, керек болсо уруксаат суроо керек;
- сылык болуу, улуу аламлар жана баллар менен саламдашуу;
- мектепке киругу жана чыгууда башкаларды түрпoo, алдыга улууларды жана кыздарды көс берүү;
- танаписте класста кезек кайтаруучу гана калып, имаратты салкындаштып, классты ирткө келтирет;
- танаписте, сабактан уруксаат суранбаш үчүн дааратканага баруу керек, ал жерде тыкан болуп, колун миңдеттүү түрдө жууш керек.

МЕКТЕП БУЮМДАРЫНЫН ЖАНА КИТЕПТЕРДИН САКТАЛЫШЫ:

- бардык окуучулар мектеп буюмдарын сактоого миңдеттүү, өз буюмдарына этияттык менен мамилс кылуусу зарыл;
- окуучунун күнөөсү менен буюмлар бузулса, ата-энелери толугу менен ордуна коюсу, же гүзөтүүсү керек;
- Окуучулар жашын дарактарды отургузууга, сактоого, эгерде мектепке зыян келтирилсө, ордуна келтируүгө миңдеттүү;
- окуу куралдары, китептер, окуучулардын күндөлүктөрү тыкандыкта болуусу керек;
- бут окуучулар окуу куралдарын сактоосу керек. Ар бир китепте арасына салынуучу тасмасы болуп керек. Барактарды жулуп же бүктөбөш керек, китепке жазууга, же сурөт таргууга болбойт.

ЖУРУШ-ТУРУШ МАДАНИЯТЫНА КАРАТА ТАЛАПТАР:

- баары менен сый-урматта, жайдары болуу;
- улуттар мешен сүйлөшүп жатканды колуун чөнгөгүү салбоо, озун түз кармоо;
- балдар менен саламдашканда, алардын аты-жөнүн айттуу;
- тазалык жана тартилти сактоо, абдан маанилүүсү - булгабоо;
- улуттарга, жолдошторуна жардам берүү. Жардам суроону гана күпистөн, төгрөгиндегилерге конул буруш кароо;
- тыкан, жыйнаксуу болуу миңдети, бети, колунун тазалыгын сактоо, чач жасалгасыша, кийинчиши, бут кийинчиши тазалыгына конул буруу.

МАССАЛЫК ИШ-ЧАРАЛАРДАГЫ ОКУУЧУЛАРДЫН ЖУРУШ-ТУРУШТАРЫ:

- мектепте отуулучу майрамдарга кооз кийиннил, жыйнактуу, тыкан чач жасалгасы менен так убактысында келиши керек;
- заалда түртүшпой, баарынан алдыга чуркабай, талаштай өз ордуна отуруш керек;
- майрам башталганга чейин акырын сүйлөп, кутуш керек. Башталышы жөнүндө айтылаар замат сүйлөшкөндү токтотуу керек;
- иш-чара убагында сүйлөшкөнгө, төгрөгиндегилерге тоскоолдук кылууга, бир орундан жолчичи орунга оттуугө, иш-чара бүткөнгө чейин таштап чыгып кетүүгө тыюу салынат;
- улувадамдар кирсе, орун таан берүү керек.

АШКАНАДАГЫ ЖУРУШ-ТУРУШКА КАРАТА ТАЛАПТАР:

- ашканага өз классындагы окуучулар менен уюштуруучулук жана тынч жагдайда баруу;
- ашканада журуш-туруш маданиятына карата өзүн алып жүрүү;
- тамак-аштарды көзек менен алуу;
- наан жана бацка тамак-аштарга этияттык менен мамиле кылуу;
- ашканага класс учун атайын түзүлгөн мөөнөт менен танаписте гана баруу;
- ысык жана суюк тамак-аштарды алууда жана колдонууда этияттык, конул кооп мамиле кылуу;
- тамактандын кийин колдонгон идиш-аяктарды чогултуп, атайын столго алып барып коюу.

Окуучуларга коюлган бул талантардын бузулушуна карата тартилтик жана тарбиялык таасир берүүчү жазалар колдонот:

- 1-и - ата-энелерине билдириүү жана жарыялоо;
- 2-и - ата-энелерин мектепке чакыруу;
- мектеп парламенти окуучунун журуш-турушуна түзөтүү кыргизүү учун башка формаларды колдонуу укугуна ээ: эмгек десанты – ашканага жардам берүү, класстык боломдорду, дааралсан, мектеп территориясын тазалоо;
- бул эрежелерди одоно түрдө жана биршече жолу бузса, окуучу мектептеш чыгарынагат. Мектептеш чыгарылган мезгилиде, окуу учун тоюмдор кайтарыныш берилбейт;

- бул эрежелер мектептен тышкаркы иши-чараларга да тиешелүү болуп саналат..

14. Мектепте мугалимдерге болунгөн жумалык жүктөмгө ылайык 6 күндүк иш графиги, администрация мүчөлөрүнө, көнжеке техникикалык персоналга жана техникикалык персоналдарга жумушубактысынын чынсемдүү узактыгы 40 сааттан ашыаган иш графиги менен жүргүзүлөт.
 1. Баардык мугалимдерге мектептин Уставын, мектептин ички тартил эрежелерин, Эмгек көлиниң дин талаштарын аткаруу
 2. Баардык мугалимдерге күнүгө 8\15 те бекитилген сабактын шаны менен оз кабинетинде болуу.
 3. Баардык класс жетекчилерге кабинеттерди 8\15 ачып, окуучулардын катышуусу, окуучулуш формасын көзөмөлдөө класс кабинеттердин санитардык-гигиеникалык абалын талашка ылайык камсыз кышуу.
 4. Дежурный мугалим миңдеттүү түрдө саат 8\00-14\00 мектепте болуу. Дежурный окуучулары менен бирдиктө:
 а) экинчичиң конгуроодон кийин кечинкен окуучулардын эсебин алуу жана аларга чаралоруу, журнала калтоо.
 б) 14\00 -мектептин дежурный администраторго жана көнжеке тех кызматкерге кол койдуруу аркылуу откөзүп берүү
 в) ишембөн күнү 14\00 -до дежурный класска откөзүп берүү. Бир айда 2 жолу линейкада отчет берүү
 5. Баардык предметнистерге сабак учурунда окуучуларды сабактан чыгарбоо, бир жактарга жиберүү жагы каттуу тыюу салынат
 6. Ар бир мугалим сабак учурunda уоңдук телефон менен сүйөшүүгө каттуу тыюу салынат
 7. Баардык класс жетекчилерге озүүнүн классы менен, методикалык биримдеринин жетекчилерине, баардык жалпы мектептин иши-чараларына толуп кандуу катышуу
 8. Баардык мугалимдерге, администрация мүчөлөрүнө, методикалык биримдеринин жетекчилерине, уй-булолук күтүлбөгөн шарттарга, ден соопукса байланыштуу учурларда мектептин директоруна тел аркылуу маалымдоо (996702281270)
 же арыз менен сабактарды сабактары дали көлбөгөн мугалимдердин маңкулдугу менен күн мурунтап кайрышуу.
 9. Баардык мугалимдерге миңдеттүү түрдө баардык көнешмелерге, педагогикалык методикалык көнештерге, чогулуштарга катышуу.
 10. Педагогикалык коллективдин ар бир мүчесү жумушка мугалимдердин формасын кийин келүү каттуу талап кылышат.
 11. Баардык класс жетекчилерге сабактык жүктөмүнө карабастан 5 күндүк жумуш күнү белгиленсиз
 -15 сааттан сабак жүктөмү бар, класс жетекчи эмес мугалимдерге 5-күндүн жумуш күнү белгиленсиз
 - ийримдердин уоштуруу мезгили 14\00 баштал расписанияга ылайык жүргүзүлсүз
 12. Ар бир айдын аягында класс кабинеттерде, залдарда коридордо генеральный уборка жүргүзүлсүн
 13. Бул буйруктуун аткарылышын көзөмөлдө озуме калырам

15. Мугалимдин ар-намысын жана кадыр-баркын коргоо

Кыргыз Республикасынын же башка өлкөнүн жараны катары, мугалимдин ар-намысынын жаша кадыр-баркын коргоо көшилдрикке альшат.

Мугалимдин кесиптик ишмердигин инспекциялоо жана контролдоо тутуму анын Эркин чыгармачылык демилгесине чектөө киргизбоого тийиши. Аттестациянын жүргүшүндө жана башка учурларда мугалимдин ишине баа берүү калыстык менен жүргүзүлүүгө жана мугалимдин озуне маалымдалууга тийиши.

Мугалимдин иштин аттестациялоо, инспекциялоо жана контролдоо тартиби билүүм берүүнүн мамлекеттик башкаруу борбордук органы иштеп чыккан жана бекиткен жоболор менен жонго салынат.

Жалпы билүүм берүүчү мектептердин, мектепке чейинки жана мектептен тышкаркы билүүм берүү мекемелеринин мугалимдерин, алардын кесиптик ишине байланыштаған айтын чарба жана башка жумуштарга таргууга жол берилбейт.

Окуучулардын ата-әнслери, озунун мунозу боюнча мугалимдин кесиптик министрине көртөн маселелерге жүйесүз кийилигүүгө укуксуз.

16. Материалдык жактай камсыз болуу укугу

Мугалимдин кызмат акысынын олчому "Билим берүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамында аныкташыган тартилте белгиленет.

Мугалимдин кызмат акысы финансы жыныша (12 ай) жетпелет.

Жергиликтүү башкаруу жана оз алдынча башкаруу органдары жергиликтүү бюджеттин жебинен ар бир категориянын чегинде мугалимдердин кызмат акысына кошумчаларды белгилеши мүмкүн.

Мектептер, мектепке чейинки жана мектептен тышкаркы билүүм берүү уюмдары камкорчулук көнөши менен мақулдашуу боюнча жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык оздук, демөрчулук караражаттардан педагог кызматкерлерине кошумча жана кошуп төлеөнү оз алдынча белгилей алат.

Мамлекет мектептердин мугалимдерине жана жетекчилерине республикалык жана жергиликтүү бюджеттерден айлык акыны жыл ичинде толук коломдо оз убагында төлөп берүүнү камсыз кылат.

Мугалимдердин айлык акыны оз убагында төлонбогон учурда, аны толоп берүү "Эмгек акыны, пенсияларды, пособиелерди жана башка социалдык төлеөлөрдү оз убагында берүүнү камсыз кылуу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык индексациялоо менен жүргүзүлөт.

Бийик тоолуу жана алысдык айлык райондордо иштеген мугалимдерге Кыргыз Республикасынын өкмөтү белгилеген тартилте жетекшіліктер жана айлык акынына кошумча төлеөлөр каралат.

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралбаган мугалимдин айлыгынан калууларга тылоу салынат.

Мектептер, мектепке чейинки жана мектептен тышкаркы билүүм берүү уюмдары окуучулардын ташдоосу боюнча факультативлик сабактарды, курстарды откорууга, шыримдерди, клубларды, инициј студияларды, спорттук жана башка бирликмелерди уюштурууга укуктуу.

(КР 2006-жылдын 28-декабрындагы N 210, 2009-жылдын 25-июнундагы N 189, 2010-жылдын 26-мартындагы N 56, 2011-жылдын 8-августундагы N 150 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

17. Социалдык жактам камсыз болуу укугу

Мамлекет мугалимди анын репродуктивдик функциясында байланышкан эмгектик, турмуш-тиричилитик жана социалдык женишлүк шарттары менен камсыз кылат.

18. Эс алуу укугу

Мугалимдин эс алуу укуту окуу сааттарын сарамжаки ишкандаштыруу, жумашлык эс алуу берүү, ошондой элс мыйзамдарда каралгандай жыл сайын төмөнүүчү өргүүлөргө чыгаруу менен камсыз кылышат.

Мугалимдин жумуш күнүнүн жана жумуш жумасынын узактыгы Кыргыз Республикасынын "Билим берүү жөнүндө" Мыйзамында каралган чектерде белгилешет.

19. Эс алуу убактысынын түрлөрү

Эс алуу убактысынын түрлөрү болуп томонкулор саналат:

- жумуш күнүнүн (көзметтин) ичиндеги тыныггуу;
- күнделүк (көзмет аралыгындагы) тыныггуу;
- дем альши күндер (жума сайын үзгүлтүксүз эс алуу);
- жумуш эмес маңрам күндер;
- өргүү.

20. Саламаттык сактоо укугу

Мугалим саламаттыгын сактоого укуктуу, бул Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык санитардык-гигиянналык, эпидемияга каршы, дарылоо-шрофилактикалык иши-чараларды жүргүзүү менен ишке ашырышат.

Мугалим Кыргыз Республикасынын өкмөтү белгилеген женишлүк шартта санаториумдарда жана эс алуу үйлерүндө санаториумлык-курорттук дарыланууга, пансионаттарда жана туристтик базаларда эс алууга укуктую.

• Эмгеги учун сыйлоо

Жаш муундарды окутууда жана тарбиялоодо жогорку натыйжаларга жетишкендиги учун мугалим билим берүүнүн борбордук мамлекеттик башкаруу органы тарбыянын "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктары жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктарына көрсөтүлүшү мүмкүн.

Иш берүүчү шигишкеттүү иши учун уюмдун ички эмгек тартибинин эрежелеринде карашкан сыйлоо чараларын колдонот (алкыш жарыялайт, сыйлык берет, баалуу бөлөктөр, ардак грамотасы менен сыйтайт, кесип болонча эң жакшы деген наамига көрсөтөт).

• Мугалимдин ишинин айрым түрлөрүнө чектөөлөр

Мугалимдекс:

- мектептисе дүрнүүй, атестистик үтүг ишперин жүргүзүүгө;

- мектепте саясий тоиторду, партияларды уюштурууга;
- шовинисттик, улутчул, милитаристтик идеологияларды жайылтууга;
- окуучуларды иш таштоо кыймылына жана саясий акцияларга таргууга;
- окуучуларга зордук-зомбулук кылууга тыюу салынат.

• Тартиптик жаза

Эмгек тартибин бузгандык, башкача айтканда кызматкерге тапшырылган эмгек мөндеттери, анын күнөөсү болонча укукса карыны апкарылган же тийштүү түрдө апкарылбагандылыг үчүн иш берүүчү томонкүдөй тартиптик жазаларды колдонууга укуктую:

- 1) эксергүү;
- 2) согуш берүү;
- 3) тийштүү иегиздер болонча иштөн бошотуу.

Кызматкерлердин айрым категориялары үчүн тартип жөнүндө уставдар жана жоболор менен башка даңы тартиптик жазалар карапышы мүмкүн.

Тартип жөнүндө мыйзамдарда, уставдарда же жоболордо караibаган тартиптик жазаларды колдонууга жол берилбейт.